

**М. М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК  
УНИВЕРСИТЕТИ**

**ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ**

**Д 06.20.605 диссертациялык кеңеши**

**Кол жазма укугунда  
УДК 630\*15: 674.032.477.624.4(575.2)**

**МУРАТ ПЕЙНИРЖИ**

**«ФЕРГАНАНЫН ТОКОЙ ӨСҮҮЧУ РАЙОНУНУН АРСТАНБАП-КӨК-АРТ  
ТОКОЙ МАССИВИНДЕГИ АРЧА ТОКОЙЛОРУНУН БИОЭКОЛОГИЯЛЫК  
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ»**

**03.02.08 – экология адистиги**

**Биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын  
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын торефераты**

**Ош – 2021**

Иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмүнүн жаңгакчылык жана мөмө өсүмдүктөрү институтунда аткарылды

**Илимий жетекчиси:**

**Ашимов Камиль Сатарович**

биология илимдеринин доктору, профессор

Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмүнүн  
Жалал-Абад илимий борборунун директору

**Расмий оппоненттери:**

**Шамшиев Бакытбек Нуркамбарович**

айыл чарба илимдеринин доктору, профессор

Ош технологиялык университетинин экология жана айланы чөйрөнү коргоо кафедрасынын профессору

**Ташматова Нуриля Кубатовна**

биология илимдеринин кандидаты

Ош мамлекеттик университетинин жалпы клиникалык биохимия жана патофизиология кафедрасынын ага окутуучусу

**Жетектоочу мекеме:** Баткен мамлекеттик университети (715100, Кыргыз Республикасы, Баткен шаары, И. Жусупов кеч., 21)

Диссертацияны коргоо 2021 – жылдын 17 – декабрь saat 14-00де М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин жана Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдындагы биология илимдеринин доктору (кандидаты) илимий даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча Д.06.20.605 диссертациялык көнөштүн отурумунда төмөнкү дарек боюнча етөт: 723503, Ош ш., Н. Исанов, көчесү 81, көнешме залы. Диссертацияны коргоого катышуу үчүн онлайн режиминде түз эфирге кириү коду: [https://vc.vak.kg/b/d\\_0-icq-uud-klw](https://vc.vak.kg/b/d_0-icq-uud-klw)

Диссертация менен М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин (Ош ш., Н. Исанов, көчесү 81) жана Жалал-Абад мамлекеттик университетинин (Жалал-Абад ш., Эркиндик, көчөчү, 57) китеңканаларынан жана ОшТУнун сайтынан [www.oshtu.kg](http://www.oshtu.kg) танышшууга болот.

Автореферат 2021-жылдын 5 - ноябрь жөнөтүлгөн

Диссертациялык көнөштүн  
илимий катчысы, айыл чарба илимдеринин  
доктору, доцент



Танаков Н. Т.

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Арча токойлору жана сейрек токойлор нымдуулук начар, күндүн радиациясы жогору жана жылуулук жакшы камсыз болгон шарттарда өсөт, бул токойлор узак жыл өмүр сүрүшүнө карабастан алардын бир жылдык биологиялык продуктивдүүлүгүнүн төмөн экендин жана аларда табигый жаңылануу начар болушун аныктайт (кээ бир түрлөрү 2000ден ашык жашка жетет). Алар субтропикалык зонанын бүт түндүк жарым шарына тараган жана алар көбүнчө башка дарактар өсүүгө кыйналган кургакчыл жерлерде өсөт. Дал ушул себептүү жана ар кандай географиялык шайкештиктен улам арчалардын 70 тен ашык түрү бар жана бийик дарактардан жарым бадал жана жапалдаш формаларга чейинки ар түрдүү формаларга ээ. Кыргызстанда арчалардын 3 түрү өсөт, жапалдаш формадагы арчанын 2 түрү, мындан сырткары, Кыргызстандын түндүгүндө өсүүчүү бүгүнкү күнгө чейин талаш-тартыш жаратып келе жаткан жалган казак арчасы (*Juniperus pseudosabina Fischer et Meyer*).

Арча дарактын Борбордук Азиядагы жергиликтүү аталышы жана бул термин токойчуулук практикасына биротоло кирген (Мусуралиев Т. С. , 2001).

Арча токойлору сууну жөнгө салуучу жана айрыкча жер кыртышын коргоочу милдетти аткарат, топурактын эрозиясынын, айыл чарбага орду толгус зыян алып келүүчү сел-ташкындардын, жер көчкүлдердүн пайда болушунун алдын алат. Бул токойлордун санитардык-гигиеналык мааниси да баа жеткис (Космынин А. В. , 2008).

Эчен кылымдар бою арча токойлору күчтүү эксплуатациянын объективиси болбогон. Мындаи чектен ашык пайдалануу арча токойлорунун аянт жагынан да, запас жагынан да жабыркашына алып келди (Бикиров Ш. Б. , 2002).

Арча токойлоруна малды чектен ашыкча көзөмөлсүз жаңоу да терс таасирин тийгизди. Бардык изилдөөчүлөр арчанын табигый жаңылануусу начар экендин белгилешкен, бирок мунун себептерин көрсөтүшпөйт, же болбосо, айрым факторлорду баало менен гана чектелишет. Арча токойлорун уруктарды себүү жолу менен кайра калбына келтирүү аракеттеринин баары жыйынтык берген жок. Ошондо токойчулар питомниктерде көчөт тигип, андан кийин токой маданияттарын түзүү зарылчылыгына туш болушту. Эмгекти көп талап кылчу бул ыкма оң жыйынтыктарды берди, бирок көйгөйдү толугу менен чечкен жок (Ашимов К. С., 2008).

Арча токойлорунун кейгөйлөрү боюнча конференциялар уюшулган (Жалал-Абад ш. 1970-ж., Ереван ш. 1982-ж.). 2000-жылы 7-11-августта Ош шаарында токой чарбачылыгын колдоонун Кыргыз-Швейцария программасы тарабынан каржыланган жана уюшулган арча токойлорунун кейгөйлөрү боюнча алгачкы Эл аралык Симпозиум еткөн. Симпозиумга 25 өлкөдөн 125 өкул

катаышкан. Симпозиумдун бардык катышуучулары арча токойлорун сактоо, кайра калыбына келтирүү көйгөйү Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн эле эмес, арча өскөн көптөгөн башка региондор үчүн да курч бойdon калып жаткандыгын белгилешкен.

Диссертациянын темасынын приоритеттүү илимий бағыттар, ири илимий программалар (долбоорлор), билим берүү жана илим мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги илимий-изилдөө иштери менен болгон байланышы. Иш УИАнын Түштүк белгүмүнүн жаңгакчылык жана меме өсүмдүктөрү Институтунда аткарылды жана «Кыргызстандын жаратылышинын биотурдүүлүгүн түрүктуу пайдалануунун жана сактоонун экологиялык, биологиялык негиздері» аттуу комплекстүү илимий-изилдөө ишинин белгүнө киргизилген.

Фергана тоо кыркааларынын арча биогеоценозунун аз изилденгендигин жана микроклиматтын түзүлүшүндө Фергана өрөөнүн Арстанбап-Көгарт токой массиви үчүн анын маанилүүлүгүн эске алуу менен, диссертанттын алдына төмөнкүдөй максаттар жана маселелер коюлган.

**Изилдөөнүн максат жана милдеттери.** Бул иштин максаты Кыргызстандын түштүгүндөгү Фергана тоо кыркааларынын Арстанбап-Көгарт токой массивдеринин арча токойлорунун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү, табигый токой массивдеринин абалын жана алардын табигый кайра калыбына келишин аныктоо жана арча токойлорунун мындан ары деградацияланышынын алдын алуу жана калыбына келтирүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

**Коюлган максатка жетүү үчүн төмөнкү милдеттерди чечүү керек:**

1. Максималдуу суу сактоочулук-коргоочулук касиетке ээ арча токойлорунун мейкиндик структурасын жана оптималдуу толуктугун ачып көрсөтүү.
2. Арча токойлорунун жана сейрек токойлордун коргоочулук өзгөчөлүктөрүн изилдөө.
3. Арча биоценоздорго мал жаюунун таасирлерин ачып көрсөтүү (чөптүн чыгышы, майда токой, арчанын чыгышы жана өсүшү, дарактар, топурактын суу-физикалык касиеттери).
4. Арча токойлорундагы жана сейрек токойлордогу табигый жаңылануунун абалын баалоо, кичи коруктарды түзүү жолу менен арча токойлорун кайра калыбына келтирүү процессин жогорулатуучу ыкмаларды, иш-чараларды иштеп чыгуу.

**Иштин илимий жаңылыгы.** Биринчи жолу Фергана тоо кыркааларынын Арстанбап-Көгарт токой массивиндеи арча токойлору үчүн арча токойлордун структурасын жана ар түрдүүлүгүн, тоо этектеринин нымдуулугун жана алардын суунун агышына таасирин эске алуу менен абалды баалоо методикасы сунуш кылышы.

Биринчи жолу Фергана тоо кыркааларынын Арстанбап-Көгарт токой массивинин (жапыз, орто жана бийик тоо тизмектеринин) аймактарындагы

абсолюттук бийиктикеги арча токойлорунун негизги типтери үчүн негизги таксациялык көрсөткүчтөрдүн эсептөө формулалары сунуш кылышы.

Биринчи жолу Фергана тоо кыркааларынын Арстанбап-Көгарт токой массивиндеги арча токойлору үчүн арчалардын жер кыртышын коргоочу өзгөчөлүктөрү аныкталды жана топурактын эрозияга каршы туруктуулугун, арча көчөттөрүнүн табыйгый шартта өсүүсүнүн сактоонун, коргоонун усулдары сунушталды.

Биринчи жолу Фергана тоо кыркаларынын Арстанбап-Көгарт токой массиви үчүн аба ырайынын шарттарын эсепке алуу менен жер кыртышынын эрозияга каршы туруктуулугун баалоо жүргүзүлдү.

Биринчи жолу Фергана тоо кыркааларынын Арстанбап-Көгарт токой массивиндеги арча токойлору үчүн жаңылануу процессинин кезөмөлсүз мал жаюудан төмөндөшүнүн механизмине анализ жүргүзүлдү. Табигый шарттарда токойду калыбына келтириүү процессинде арча токойлорунун өзүнчө аймактары корукка алынуусу, ошондой эле, уруктурун жерге түшүүсүн төздөтүүчү атайын ыкмалар иштелип чыкты.

Табигый жаңылануунун абалына анализ жүргүзүлдү, токойду табигый калыбына келтириүү процессин максаттуу жүргүзүүгө мүмкүндүк бере турган баалоонун жаны шкаласы сунуш кылышы. Арча көчөттөрүнүн сакталышын жана жаны шартка көнүгүүсүн жогорулатуу үчүн иш-чаралар сунуш кылышы.

Жеке изилдөөлөрдүн, башка авторлордун изилдөөлөрүнүн жана өндүрүштүк тажрыйбанын негизинде питомниктерде отургузулчу көчөттөрдү өстүрүү жана токой маданияттарын түзүү технологияларын жакширутуу боюнча иш-чаралар сунушталды.

Мал жаюуга чектөө коюу менен көчөттөрдү жабык тамыр системасы менен отургузуп, жасалма жаңылануунун иш-чараларын табигый жаңылануу жаман абалда турган жапыз тоо алкактарына багыттоону сунуштайт, а башка алкактарда кыртыштык-климаттык шарттарды эсепке алуу менен табигый жаңыланууга көмөк көрсөтүү зарыл.

Биринчи жолу Арстанбап-Көгарт токой массивинин шарттарында арча токойлорунун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрүн аныктоого багытталган табигый жаңыланууга көмөк көрсөтүүчү шарттарды түзүү жолу менен токойду калыбына келтириүүнүн жаны багыттары иштелип чыкты, алар биринчи кезекте бадал токойлорду, ошондой эле жердин үстүнкү катмарын калыбына келтириүүдөгү жана сактоодогу иш-чараларды өткөрүүгө сунушталат.

Бул иш-чараларды арча зонанын ар бир тоо тизмеги үчүн өзүнчө карап чыгуу зарыл.

**Алынган натыйжалардын илимий практикалык маанилилүүгү.** Арча токойлорунун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрү аныкталды жана ушул негизде арча токойлору калыбына келтириүү жана сактоо боюнча сунуштар жасалды, бул сунуштар

арча зонасынын табиятты коргоо ишканаларына токойду калыбына келтируүү иш-чараларын максаттуу жана жемиштүү өткөрүүгө мүмкүндүк берет.

### **Диссертацияны коргоого коюлуучу негизги жоболор:**

1. Изилдөөнүн арча токойлорунун ар түрдүүлүгүн жана мейкиндиктеги структурасын эске алчу, гидрометеорологиялык параметрлерди аныктоонун тактыгын бир кыйла жогорулатуучу жана так анализ жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү методикасы.

2. Биоэкологиялык айлануудагы арчалардын ролу жана ар бир тоо тизмеги үчүн максималдуу суу сактоочу-коргоочу функцияны камсыздоочу алардын оптимальдуу структурасы.

3. Жер кыртышынын эрозиялык туруктуулугун жана жер кыртышын коргоодогу арча токойлордун ролун баалоо.

4. Арчанын өсүп чыгып, дара克 болуп чоңошуна жана толурактын коргоочулук касиеттерине көзөмөлсүз мал жаңоунун таасири.

6. Табигый жаңылануунун токойду калыбына келтируүү иш-чараларын максаттуу өткөрүүгө мүмкүндүк берүүчү баалары жана тоонун жабыркаган бөлүктөрүндөгү топурагын жана өсүмдүктөрүн кичи коруктарды түзүү ыкмасы менен калыбына келтируү.

7. Табигый жаңыланууга көмөк берүүчү шарттарды түзүү жолу менен токойду калыбына келтируү боюнча арча токойлордун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрдү аныктоого багытталган иштелмелер, бадал токойлорун жана жер кыртышынын үстүнкү катмарын калыбына келтируү жана сактоо боюнча иш-чараларды өткөрүү.

**Изденүүчүнүн жеке салымы.** Изилдөө убагында диссертациянын автору илимий жетекчинин жана адистердин кенештерин, жумуштарды негизги аткаруучу болду. Сыноо аянттарын даярдоо боюнча талаа иштери, стационардык жана маршруттук изилдөөлөр үчүн объектилер, даярдык жана статистикалык иштеп чыгуулар Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмүнүн жаңгакчылык жана мөмө маданияты Институтунун “Экология жана жер кыртыштары” лабораториясында жеке катышуусунда аткарылды. Автор бул ишти даярдоодо Жалал-Абад мамлекеттик университетинин профессору, биология илимдеринин доктору К.С.Ашимовго жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Б. А.Токторалиевге баалуу кенештери жана сунуштары үчүн ыраазычылык билдирет.

**Изилдөө натыйжаларын аprobациялоо.** Илимий изилдөөнүн негизги мазмуну жана жыйынтыктары төмөндөгү эл аралык жана регионалдык илимий практикалык конференцияларда талкууланган: “Тоо-кен өнөр жайы, геохимиялык экология көйгөйлөрү. Биоартурдуулукту сактоо жана корголуучу жаратылыщ аймактары” (Каракол, Кыргызстан, 2015), “Жаңы илим: тажрыйба, салт, инновация”

әл аралық илимий-практикалық конференциясы (Сургут, РФ, 29-февраль, 2016-жыл), VIII Эл аралық илимий-практикалық конференция "Заманбап инновациялык өнүгүүнүң куралдары жана механизмдери" (Томск, РФ, 25-март, 2016-жыл).

**Диссертациянын натыйжаларынын жарыяланышы.** Автор тарабынан диссертациянын темасы боюнча 13 иш жарыяланган: анын ичинен Россиядан жана Туркиядан 7 макала, 6 макала РИНЦте катталган КР илимий журналдарынан чыккан.

**Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү.** Диссертация компьютердик текстте 144 бетте берилген жана башкы сөздөн, киришүүдөн, иштин жалпы мүнөздөмөсүнөн, 4 главадан, корутундудан жана жыйынтыктан, токой чарбачылыгы учун сунуштардан, колдонулган адабияттардын тизмесинен турат. Диссертациянын текстинде 22 таблица, 11 сүрөт берилет.

## **ДИССЕРТАЦИЯНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ**

**Киришүүде** иштин актуалдуулугу, изилдөөнүн максаты жана миддеттери, илимий жаңылыгы, практикалык мааниси, коргоого чыгарылып жаткан негизги жоболор көлтирилген.

**Бап 1. Кыргызстандагы арчалардын түрлерүү, алардын жашоо чейресүн токой өстүрүүге райондоштуруу.** Биринчи бапта Кыргызстандагы арчалардын түрлерүү, Арча токойлорунун өсүүсүн райондоштуруу, Арча зонасынын алкактарга белүнүшүү, Фергана токой өсүүчү райондун жаратылыш шарттары каралды.

**Бап 2. Арча токойлорун изилдениши, заманбап абалы жана изилдөө методикасы.** Арча токойлорунун изилденишинин изилдөөлөрө баа берилди. Арча токойлорунун азыркы абалы жөнүндөгү изилдөөлөрдүн топтому.

**Изилдөөлөрдүн объектиси.** Биоэкологиялык өзгөчөлүктөрдү изилдөө (табигый жаңылануу, көзөмөлсүз мал жауунун арча токойлорун тийгизген таасири, ж.б.) көбүнчө Фергана тоо кыркааларынын, Арстанбап-Көгарт токой массивинин түндүк тарабындагы арча зонасынын орто тоолуу жана бийик тоолуу алкакчаларындагы арча токойлорунун токой чарбаларында, Жалал-Абад токой чарбачылыгы жана айланы-чөйрөнү коргоо боюнча аймактык башкармалыгынын токой чарбаларынын базасында жүргүзүлдү. 2013-2016-жылдар аралыгында төмөнкүлөр изилденди: арча токойлорунун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрү; көзөмөлсүз мал жауунун жер кыртышина, чөптөргө, токойчолорго, дарактарга, арчанын өнүп чыккан көчөттөрүнө жана өсүшүнө тийгизген таасири; көзөмөлсүз мал жауунун фитоценоздун ушул эле элементтерине тийгизген таасири; арча токойлорундагы табигый жана жасалма регенерация.

**Изилдөөнүн ыкмалары.** Жазында жана вегетациянын аягында арча токойлору ескөн бардык варианттарда корук зоналарына салыштырганда 2-жолу кайталанган (1 жана 3-кайталанган) токой ескөн аймакта мал жайылуучу участоктордун кыртыштарынын үлгүлөрү ылгап алынган, конверт формасында жайгашкан 5

казылган жерде 0-30 жана 30-50 см терендикте жер кыртышынын үлгүлөрү алынат. Үлгүлөрдө төмөнкүлөр аныкталған: Тюрин методу боюнча кыртыштагы гумус, ЦИНАО методикасы боюнча (Москва) жалпы азот, Мещяриков боюнча нитраттар, Мачигин боюнча көмүр-аммоний препаратындагы  $P_2O_5$  жана  $K_2O$  кыймылдуу формалары, көмүр-аммоний препаратындагы – от фотометринде алмашуучу калий, ЦИНАО методикасы боюнча (Москва) кыртыштын ар түрдүү типтеринин суу препаратынын анализи аныкталған. Кыртыштын көлемдүк салмагы – Качинский боюнча, ал эми кыртыштын агрегаттык қурамы Павлов боюнча аныкталған. Көчөттөрдү Е.А. Бутковдун методикасы боюнча ишеничтүү жана ишеничсиз деп бөлдүк.

### **Бап 3. Кыргызстандын арча токойлорунун азыркы абалы.**

**3.1. Мал жаюунун арча биоценоздоруна тийгизген таасири.** Көзөмөлдөнгөн мал жаюунун арча токойлорундагы чөптүн чыгышына тийгизген таасири. Көзөмөлдөнгөн мал жаюунун арча токойлорундагы чөптүн чыгышына тийгизген таасирин аныктоо боюнча илимий-изилдөө иштери маршруттук жүрүштөр менен мал дайыма жайылуучу ар кандай бийиктистерде жана Тоскоол-Ата, Кочкор-Ата, Каба токой чарбачылыгынын аймагында ар кандай жантаймаларда өткөрүлдү. Малды жаюу учурунда жер кыртышынын үстүнкү катмарынын тыгыздалат жана жайыт тебеленет.

**3.2. Арча токойлорунун жер кыртышынын гидрологиялык касиеттерине көзөмөлдүү мал жаюунун таасири.** Корукка аймакты алуу мал жүргөн жолдорго чөптүн чыгышына жана кайра келишине жардам берди. Арчанын, кайындын, жалбырактуу жана башка породалардын көчөттөрүн токойдун ачык жерлерине отургузуунун натыйжасында жана мурда жабыркаган көчөттүн өсүүсүнүн жакшырышынан улам токойдун жалпы абалы бир кыйла жакшырды.

Бийик тоолуу алкакчада орто тоолуу алкакчага караганда табигый жанылануу процесси жакшыраак жүрөт. Бул алкакчада түркестан арчасы бир топ жакши сакталган жана жышыраак, жогору жакта нымдуулук жогору жана уруктан көбөйүүгө караганда бутактан көбөйүү көбүрөөк кездешет (таблица 3.1).

Фергана токой өсүүчу районунун Арстанбап-Көгарт токой массивинин аймагындагы арча токойлорунун абалын жана жанылануу процесстерди изилдөө жогоруда көлтирилген жыйынтыктардан жалпысынан айырмаланган жок. Жанылануу 1000 даанадан жана андан ашык болгон аянттар 80 убактылуу синоочу жайдан 8инде болгон, көбүнчө жанылануу 250дөн 300 даана/га чейин болгон, бирок жанылануу таптакыр болбогон жапыз тоолуу алкакчада да жанылануу байкалат. Чектен ашык дарап кесүү жана малды тынымсыз жаюу токойлордун жоголушуна алып келет. Буга Каба, Кош-Таш, Тоскоол-Ата токой чарбаларынын чегинде Шайдан мисал боло алат, анын жогорку бөлүгү аскалар менен оролгон күчтүү аллювиалдык катмарлуу кен өрөөндү элестетет.

Таблица 3.1 - Фергана токой өсүүчү районунун Арстанбап-Көгарт токой массивинин аймагындагы жаңылануунун саны боюнча орто эсептеги маалыматтар

Алкакча	Көчөттүн бийиктистеринин топтору, м						Көчөттердүн баары даана/га	Ишеничтүү көчөттөр
	0,5ке чейин	0,6-1,0	1,1-1,5	1,6-2,0	2,1-2,5	2,6- 3,0		
Жапыз тоолуу (1300-1800)	30	-	-	-	-	-	40	40
Орто тоолуу (1800-2200)	250	100	75	100	50	25	600	350
Бийик тоолуу (2200-2800)	525	250	125	50	25	50	1025	500

**3.3. Корукка алуу жолу менен тоонун жабыркаган жантаймасын калыбына келтирүү.** Арча токойлору көп пайдаланылгандаiktan катуу жабыркаган жана өзүнүн экологиялык функцияларын толук аткара албайт. Чоң аймактарда токойлор жоголуп, дарактар суюлуп барагат, региондун аридизациясы, сел жүрүшү ыктымалдуулугу жана толурак катмардын эрозиясы өсүп жатат.

**3.4 Мал жаюунун арчанын чыгышына жана өсүшүнө таасири.** Арстанбап-Көк-Арт токой массивинин сыйнак аяңтчаларында арчанын табигый толукталышын елчөө боюнча изилдөөлөр жүргүзүлдү (таблица 3.2).

3.2 - таблицадагы маалыматтардан көрүнүп тургандай, токой массивинде малды дайыма жайган учурда арчанын орду толбойт, бийиктистердин топтору боюнча бактардын өсүшүнүн жалпы санынын азайышы 2013-жылдагы 1 гектарга 120 даанадан 2015-жылдагы гектарына 113 даанага чейин азаюу байкалат. Ал эми жөнгө салынган мал жаюунун (туруктуу эмес мал жаюу) учурунда бул цифра гектарына 157-162 даананы түзөт. Атايын корук зоналарын түзүү аркылуу токой массивинде арчанын эн жогорку табигый орду толуп турушуна жетишүүгө болот, мында арчанын табигый орду толуп турушу төмөнкүдөй.


Токой массивинде 2.28 эссе көбөйүшү мүмкүн. Ошондой эле 3.2-таблицанын маалыматтары табигый орду толуп туруу учурунда арчанын негизги жоготуулары бийикте 1,0-1,5 метрге чейинки жаш арчаларда боловун көрсөтүп турат.

Ошондой эле буларды белгилеп кетүү керек: Фергана токой өсүүчү районунда арчанын жарым шар түрү, ошондой эле түркстандык арча тараалган, алар тиешелүү түрдө гектарына 185-186 даананы жана 69-72 даананы, ал эми заравшан арчасы гектарына бардыгы болуп 10-11 даананы түзөт.

Таблица 3.2 - Сыноо аяңтарында арчанын табигый орду толуп турушун эсепке алуунун маалыматтари (Арстанбап-Кекарт токой массиви, 2013-2015-жк.)

Арчанын түрлөрү	Бийиктик топтору (м) бөюнча 1 гектарга бактардын саны (даана)							Бардыгы	
	0,5ке чейин	0,6-1,0	1,1-1,5	1,6-2,0	2,1-2,5	2,6-3,0	3,1-3,5		
2013									
<b>№1 сыноо аяны. Жөнгө салынбаган мал жаоу</b>									
Ап	41	27	19	17	13	3	1	121	
Атк	15	8	5	4	1	0	0	33	
Аз	6	2						8	
Бардыгы	62	37	24	21	14	3	1	162	
<b>№2 сыноо аяны. 1995-жылдан тартып корук болгон.</b>									
Ап	59	57	27	15	14	8	5	185	
Атк	33	21	10	4	1	0	0	69	
Аз	4	4	2					10	
Бардыгы	96	82	39	19	15	8	5	264	
<b>№3 сыноо аяны. Дайыма мал жаоу</b>									
Ап	26	21	19	14	9	1	0	90	
Атк	13	9	1	0	0	0	0	23	
Аз	5	2	0	0	0	0	0	7	
Бардыгы	44	32	20	14	9	1	0	120	
2014-жыл									
<b>№1 сыноо аяны. Жөнгө салынбаган мал жаоу</b>									
Ап	42	25	18	17	15	3	1	121	
Атк	13	9	6	3	1	1	0	33	
Аз	5	2	1					8	
Бардыгы	60	36	25	20	16	4	1	162	
<b>№2 сыноо аяны. 1995-жылдан тартып корук болгон.</b>									
Ап	60	56	28	16	14	7	5	186	
Атк	33	21	10	4	1	0	0	69	
Аз	4	4	2					10	
Бардыгы	96	82	39	19	15	8	5	264	
<b>№3 сыноо аяны. Дайыма мал жаоу</b>									
Ап	24	20	17	13	9	1	0	84	
Атк	11	9	1	0	0	0	0	21	
Аз	4	1	1	0	0	0	0	6	
Бардыгы	39	30	19	13	9	1	0	111	
2015-жыл									
<b>№1 сыноо аяны. Жөнгө салынбаган мал жаоу</b>									
Ап	40	25	19	17	14	3	1	119	
Атк	12	8	6	3	1	1	0	31	
Аз	4	2	1					7	
Бардыгы	56	35	26	20	15	4	1	157	
<b>№2 сыноо аяны. 1995-жылдан тартып корук болгон.</b>									
Ап	61	56	26	16	14	9	4	186	
Атк	35	22	9	4	1	1	0	72	
Аз	5	4	1	1				11	
Бардыгы	101	82	36	21	15	10	4	269	
<b>№3 сыноо аяны. Дайыма мал жаоу</b>									
Ап	26	19	17	14	8	1	0	85	
Атк	13	8	1	0	0	0	0	22	
Аз	3	2	1	0	0	0	0	6	
Бардыгы	42	29	19	14	8	1	0	113	

3.1 - сүрөттө мал жаюуга жана корук зонасын түзүүгө жарааша арчанын түрлөрүнүн табигый орду толуп турушунун диаграммасы берилген, андан Фергана токой өсүүчү районунда арчанын түрлөрүн табигый толуктап туруу үчүн корук зонасын түзүүнүн натыйжалуулугу айкын көрүнүп турат. 2013-жыл үчүн 3.3-сүрөттөгү диаграммадан Фергана токой өсүүчү районунда арчанын түрлөрүн корукта табигый толуктап турган учурда арчанын түрлөрүн толуктап туруу жөнгө салынбаган мал жаюудан 1,63 эсэ жогору болоору, ал эми дайыма мал жаюудан 2,2 эсэ жогору болоору көрүнүп турат. Ошондой эле айырма бар.



3.1 - сүрөт. Мал жаюуга жана корук зонасын түзүүгө жарааша арчанын түрлөрүнүн табигый орду толуп турушунун диаграммасы:

1. – Жөнгө салынбаган мал жаюу.
2. – Корук.
- 3 – Дайыма мал жаюу.

Жөнгө салынбаган мал жаюунун жана дайыма мал жаюунун ортосундагы айырма жөнгө салынбаган мал жаюуда 1,35 эсэ жогоруну түзөт. Изилдөөлөрдүн кийинки жылдарында бул цифралар тиешелүү түрдө төмөнкүлөрдү түзөт: 2014-жылы 1,63; 2,38 жана 1,46 жана 2015-жылы тиешелүү түрдө - 1,71; 2,38 жана 1,39. Ушулардын бардыгы Фергана токой өсүүчү районунда арчанын түрлөрү табигый голуктальып турушу үчүн жөнгө салынуучу жана коруктук мал жаюуну киргизүү зарыл экендиги жөнүндө тастыктап турат.

3.2 - сүрөтте арчанын түрлөрүнүн табигый толуктальып турушунун диаграммасы берилген. Андан көрүнүп тургандай, жөнгө салынбаган мал жаюунун учурунда (3.2-сүрөт, I) жарым шар түрүндөгү арчада табигый толуктальып турушу эң жогору (гектарына 121 даана), ал Фергана токой өсүүчү районунда алда канча кенири орун алган. Андан кийин түркстандык арча (гектарына 33 даана), Заравшан арчасы (гектарына 8 даана) турат. Дайыма мал жайган учурда (3.2-сүрөт, III) бул көрсөткүчтөр дагы төмөндөйт жана тиешелүү түрдө төмөнкүлөрдү түзөт: гектарына 87 даана, гектарына 22 даана жана гектарына 6 даана. Биз жогоруда белгилеп кеткендей, арчанын түрлөрүнүн табигый жол менен толуктальып турушунун эң жогорку көрсөткүчтөрү болуп корук зоналарын түзүү саналат (3.4-сүрөт, III). Мында арчанын түрлөрүнүн табигый жол менен толуктальып турушу төмөнкүлөрдү түзөт:

жарым шар түрүндөгү – гектарына 186 даана, Түркестандык – гектарына 70 даана жана Заравшан арчасы – гектарына 10 даана.



3.2 - сүрөт. Арчанын түрлөрүн табигый толуктоонун диаграммасы (2013-2015-жылдар үчүн орточо): I – Жөнгө салынбаган мал жаюу; II – Коруктук; III – Малды дайыма жаюу.

1.- Жарым шар түрүндөгү арча; 2.- Түркестан арчасы; 3. – Зеравшан арчасы.

3.3 - сүрөттө Бийиктик топторуна жараза арчанын түрлөрүнүн өсүшүнүн жалпы санынын кыйышк өзгөрүүлөрү берилген, – Арстанбап-Кек-Арт токой массивинин шарттары үчүн алынган арчанын түрлөрүнүн кыйышк табигый толукталышынын тенденмелери чыгарылган. 3.4-сүрөттө коруктагы табигый өсүүнүн натыйжалуулугу жөнүндө (кыйышк  $Y_2$ ) ачык көрсөтүлгөн, бул жерде 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктик тобунда 1 гектарда өсүүнүн саны 82-98 даананы түзөт, ал эми жөнгө салынбаган өсүүнүн учурунда гектарына 36-59 даананы түзөт, бул коруктагы табигый өсүүнүн 43,9-60,2%ын түзөт. Тиешелүү түрдө малды дайыма жайган учурда табигый өсүү гектарына 30-34 даананы же коруктагы табигый өсүүнүн 36,6-41,8%ын түзөт.



3.3 - сүрөт. Бийиктиктөрдин топторуна жараза жарым шар түрүндөгү арчанын өсүшүнүн жалпы санынын кыйышк өзгөрүүлөрү (2013-2015-жылдар үчүн орточо, Фергана токой өсүүчү району, Арстанбап-Кекарт токой массиви):  $Y_1$  – жөнгө салынбаган мал жаюу;  $Y_2$  – корук;  $Y_3$  – малды дайыма жаюу.

3.4 - сүрөтте бийиктикердин тобуна жараша жөнгө салынбаган табигый толукталуу учурунда арчанын түрлөрүнүн өсүшүнүн кыйышк өзгөрүүлөрү берилген. 3.4-сүрөттөн көрүнүп тургандай, жарым шар түрүндөгү арча (кыйышк  $Y_1$ ) жөнгө салынбаган табигый толукталуу учурунда башка түрлөргө салыштырганда бийиктикердин тобуна карабастан есүүнүн эң жогорку санына ээ. Бул анын Түркестан жана Зеравшан арчаларына салыштырганда Фергана токой өсүүчү районунда (Арстанбап-Кек-Арт токой массиви) анын көбүрөөк санда таралышы жөнүндө тастыктал турат. Ошондой эле буларды көрсөтүүгө болот: жаш көчөттөрдүн санынын жөнгө салынбаган табигый толукталышынын учурунда, 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда баштапкы этапта жарым шар түрүндөгү арча үчүн гектарына 26-41 даананы түзет жана 1,5 метрден 2,5 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда анын санынын кескин төмөндөшү байкалбайт, бирок азайышы бар. Ошол эле учурда 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда Түркестан арчасынын жаш көчөттөрүнүн саны гектарына болгону 9-13 даана, бул тиешелүү түрдө жарым шар түрүндөгү арчадан 31,7-34,6%ды түзөт.



3.4 - сүрөт. Бийиктик топторуна жараша жөнгө салынбаган табигый толукталышынын учурунда арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн санынын кыйышк өзгөрүүлөрү (2013-2015-жылдар үчүн орточо, Фергана токой өсүүчү району, Арстанбап-Кек-Арт токой массиви).


$Y_1$  – жарым шар түрүндөгү арча;  $Y_2$  – Түркестан арчасы;  $Y_3$  – Зеравшан арчасы.

Ал эми Зеравшан арчасы жөнгө салынбаган табигый толукталышынын учурунда 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда жаш көчөттөрүнүн эн аз саны гектарына 2 даанадан 5 даанага чейинкини түзет, бул жарым шар түрүндөгү арчадан 7,7-12,2% ды түзөт. 2,0 метр жана андан ашык бийиктиктеги топтун учурунда Зеравшан арчасы жөнгө салынбаган табигый толукталышынын учурунда таптакыр жок.

3.5 - сүрөтте бийиктик тобуна жараша коруктагы табигый толукталышынын учурундагы арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн санынын кыйышк өзгөрүшү көрсөтүлгөн. 3.5-сүрөттөн көрүнүп тургандай, жарым шар түрүндөгү арча (кыйышк  $Y_1$ ) коруктагы табигый толукталышынын учурунда башка түрлөргө салыштырганда

бийиктик топторуна карабастан эң көп сандагы жаш көчөттөргө ээ. Бул анын Түркестан жана Зеравшан арчаларына салыштырганда Фергана токой өсүүчү районунда (Арстанбап-Көк-Арт токой массиви) анын көбүрөөк санда таралышы жөнүндө тастыктап турат. Ошондой эле төмөнкүлөр жөнүндө көрсөтүүге болот.

Жаш көчөттөрдүн санынын коруктагы табигый толукталышынын учурунда алгачкы этапта 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда жарым шар түрүндөгү арча үчүн гектарына 56-60 даананы түзөт жана андан соң 1,5 метр бийиктик учурунда кескин төмөндөө болот, ал жерде саны гектарына 27 даанага чейин азаят, 1,5 метрден 3,5 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда жаш көчөттөрдүн санынын ақырындал азайышы жүрөт, бирок азаюу бар. Ошол эле учурда Түркстан арчасында 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда жаш көчөттөрдүн саны гектарына болгону 21-34 даана болот, бул тиешелүү түрдө жарым шар түрүндөгү арчанын 37,5-56,7 %ын түзөт, бул жөнгө салынбаган табигый толукталышынын учурунда арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн санынын вариантына караганда кыйла (5,8-22,1%га) жогору. Ал эми Заравшан арчасы – коруктагы табигый толукталышынын учурунда 0,5 метрден 2,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда жаш көчөттөрдүн саны гектарына 1 даанадан 5 даанага чейинки аз санда, бул жарым шар түрүндөгү арчанын 1,8-6,7 %ын түзөт. 2,5 метр жана андан ашык бийиктик тобунун учурунда коруктагы табигый толукталышынын учурунда Заравшан арчасы дээрлик жок. Ушулардын бардыгы Фергана токой өсүүчү районунда (Арстанбап-Көк-Арт токой массиви) Зеравшан арчасынын түрү аз таралгандыгы жөнүндө тастыктап турат. Бүтүндөй алганда, коруктагы табигый толукталышынын учурунда арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн саны арчанын популяциясын табигый жол менен толуктоонун ушул ыкмасынын натыйжалуулугу жөнүндө тастыктап турат.



3.5 - сүрөт. Бийиктик топторуна жараша коруктагы табигый толукталышынын учурунда арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн санынын кыйышк өзгөрүүлөрү (2013-2015-жылдар үчүн орточо, Фергана токой өсүүчү району, (Арстанбап-Көк-Арт токой массиви):

У<sub>1</sub> – Жарым шар түрүндөгү арча; У<sub>2</sub> – Түркестан арчасы; У<sub>3</sub> – Зеравшан арчасы.

3.6 - сүрөттө бийиктик топторуна жараша малды дайыма жайган жана табигый толукталышының учурунда арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн санынын кыйышык өзгөрүүлөрү көрсөтүлгөн. 3.6 - сүрөттөн көрүнүп турғандай, жарым шар түрлөндөгү арча (кыйышык У<sub>1</sub>) малды дайыма жайган жана табигый толукталышының учурунда бийиктик топторуна карабастан жаш көчөттөрдүн саны арчанын башка түрлөрүнө салыштырганда алда канча жогору. Бул анын саны Фергана токой өсүүчү районунда (Арстанбап-Кек-Арт токой массиви) Түркестан жана Зеравшан арчаларына салыштырганда көп санда тараптандыгы жөнүндө биздин айткандарбызызды ырастап турат. Бирок бул жерде белгилеп кетүү керек, 1 гектардагы жаш көчөттердүн саны коруктагы табигый толукталышының учурунда арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн санынын вариантынан 56,7%га жана жөнгө салынбаган табигый толукталышының арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн санынан 36,55%га төмөндөйт. Ошондой эле буларды көрсөтүп кетүү керек, малды дайыма жайган учурда токой массивинде жаш көчөттердүн санынын табигый толукталышы толто баштапкы этапта 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктике жарым шар түрүндөгү арча үчүн гектарына 20-26 даананы түзөт жана 1,5 метрден 3,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда анын санынын кескин төмөндөшү байкалбайт, бирок азаоу бар. Ошол эле учурда, 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда Түркстан арчасында жаш көчөттердүн саны гектарына болгону 9-13 даана, бул тиешелүү түрдө жарым шар түрүндөгү арчанын 34,6-50%ын түзөт. Ал эми Зеравшан арчасы – мал дайыма жайылған учурда табигый толукталышы 0,5 метрден 1,0 метрге чейинки бийиктиктеги топтун учурунда гектарына 2 даанадан 4 даанага чейинкини түзөт, бул жарым шар түрүндөгү арчанын 10-15,4%ын түзөт. 1,0 метр жана андан ашык топтун учурунда Заравшан арчасы таптакыр жок.



3.6 - сүрөт. Бийиктик тобуна жараша малды дайыма жайган учурда арчанын түрлөрүнүн жаш көчөттөрүнүн санынын кыйышык өзгөрүүлөрү (2013-2015-жылдар учун орточо, Фергана токой өсүүчү району, Арстанбап-Кек-Арт токой массиви):

У<sub>1</sub> – жөнгө салынбаган мал жаоу; У<sub>2</sub> – корук; У<sub>3</sub> – малды дайыма жаоу.

**3.5 Эрозияга кабылган жылғаны корук зонасын түзүү аркылуу калыбына келтириүү.** Кыртыштын ар кандай типтеринин зонасында тажрыбы участокторунун күрдүүлүгүн биз жүргүзгөн агрохимиялык изилдөөлөрдүн натыйжалары – каралжын боз топурактар 3.4 - таблицада келтирилген.

Таблица 3.4 - Изилдөө зонасындагы арча токойлорунун кыртыштарынын ар кандай типтеринин агрохимиялык курамы

Гумустун курамы		Кычкылдык	Жалпы азот		Кыймылдуу фосфор $P_2O_5$		Алмашуучу калий $K_2O$		Кыртыштын механ. курамы
%	Камсыздан. даражасы	pH	%	Камсыздан. даражасы	мг/кг	Камсыздан. даражасы	мг/кг	Камсызданд аражасы	
<b>Каралжын боз топурактар (корукка айландырылуучу зонада)</b>									
7,86	жогору	7,1	0,34	Өтө төмөн	45	ортосу	139	төмөн	орточно күмчополуу
<b>Мал жайылуучу участоктордогу каралжын боз топурактар</b>									
4,03	жогору	7,4	0,10	Өтө төмөн	18	төмөн	120	төмөн	өтө күмчополуу

Ошентип, өсүмдүктөр өскөн жогорку даражадагы изилденип жаткан кыртыштар өсүмдүктөр өскөн төмөн даражадагы кыртыштардан гумустун, фосфордун, калийдин, кальцийдин, магнийдин топтолушу, чейрөнүн алда канча бейтарап реакциясы менен айырмаланат (таблица 3.5). Өсүмдүк өскөн ар кандай даражадагы кыртыштардын структуралык бөлүмдерүнүн тышкы жана ички бөлүктөрү олуттуу айырмаланат. Өсүмдүктөр начар өскөн кыртышта структуралык бөлүмдердүн тышкы бөлүгү кальцийди жана магнийди аз камтыйт, өсүмдүктөр жакшы өскөн кыртышта – көбүрөөк камтыйт.

Таблица 3.5 - Изилдөө зонасында арча токойлорунун кыртыштарынын негизги типтеринин суу агуузын талдоонун натыйжалары

Терендик см менен	pH	Плотн. калдык %	Шөлочтуулук		С <sub>1</sub>	SO <sub>4</sub>	Ca	Mg	Na
			CO <sub>2</sub>	HCO <sub>3</sub>					
<b>Каралжын боз топурактар (корукка айландырылуучу зонада)</b>									
30	7,1		Огс.мг	0,30 мг	0,50 мг	3,40 мг	2,25 мг	1,25 мг	0,70 мг
			ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ
		0,27	-	0,018	0,018	0,163	0,045	0,015	0,016
<b>Мал жайылуучу участоктордогу каралжын боз топурактар</b>									
30	7,4		Огс.мг	0,40 мг	0,25 мг	2,75 мг	2,0 мг	0,75 мг	0,65 мг
			ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ	ЭКВ
		0,23	-	0,024	0,009	0,320	0,040	0,009	0,0149

3.6 - таблицадан көрүнүп тургандай, арча токойлорун өстүрүү зонасында кыртыштын структуралык абалдын талдоо учурунда каралжын боз топурактардын (корукка айландырылуучу зонада) микроагрегаттык курамы пайыздык катышта мал жайылуучу участоктордун каралжын боз топурактарына салыштырганда көп сандаган сууга чыдамдуу агрегаттарды түзө тургандыгы белгиленди. Мал жайылуучу

частоктордун каражын боз топурактарында малды жаю структураны жоготууга алып келет. Суга чыдамдуу агрегаттардын негизги массасы өлчөмү 0,25 миллиметрден аз болгон микроагрегаттарга туура келет

Таблица 3.6 – Арча токой зонасындагы кыртыштардын ар түрдүү типтеринин механикалык жана агрегаттык курамы

№	Фракциялардын курамы, % (белүкчөлөрдүн өлчөмү, мм)							Белүкчөлөрдүн суммасы <0,01	Механикалык курам
	>1,0	1-0,25	0,25-0,05	0,05-0,01	0,1-0,005	0,005-0,001	<0,001		
Каражын боз топурактар (корукка айландырылуучу зонада)									
1		0,28	50,48	11,96	5,92	12,64	15,72	37,28	орточо кум-чополуу
Мал жайылуучу участоктордогу каражын боз топурактар									
2		0,14	35,44	16,26	18,80	10,80	18,56	48,16	өтө кум-чополуу

#### Бап 4. Арча жыгачынын зиянкечтери.

##### 4.1 Семеновдун арча мурутчасы (*Semanotus semenovi* Okun.).

Кыргызстандын шарттарында ксилофагдардын личинкаларынын жашын эсептөө менин эч ким алектенген эмес. Бирок бул көрсөткүч практикалык жана теориялык чоң мааниге ээ. Ошондуктан, биз изилдөөлөрүбүздө Семенов арча мурутчасынын личинкаларынын жашын эсептөөгө аракет кылыш көрдүк. Мында биз баш капсуласынын туурасын массалык өлчөөнүн жыйынтыктарын вариациялык-статистикалык иштеп чыгуу методун колдондук. Личинканын жумуркадан чыгып личинкага айланганга чейинки өлчөөлөрдүн негизинде Семенов арча мурутчасынын личинкаларынын жаш айырмачылыгынын таблицасы түзүлдү. (таблица 4.1).

Ошентип, алынган маалыматтар Семенов арча мурутчасы төрт баскычтуу жашка ээ деген жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берет.

Таблица 4.1 - Арча мурутчасынын личинкаларынын жаш айырмачылыктары

Жашы	Баш капсуласынын туурасы	Орто	Үстүнкү жогорку жаактарынын узундугу	Орто
1	0,8-1,1	0,9	0,1-0,3	0,2
2	1,1-1,4	1,2	0,3-0,5	0,4
3	1,4-1,7	1,5	0,5-0,8	0,7
4	1,8-2,1	2,0	0,9-1,1	1,0

Иштин жыйынтыктары көрсөткөндөй, Семенов арча мурутчасы дарак боюнча тыгыздыгын кескин айырмалайт, орто жана төмөнкү бөлүктөрүндө 1-28 даана, ортонку бөлүгүндө - 0,63 даана, үстүнкү бөлүгүндө - 0,52 даана. Алынган материалдардын анализи арча мурутчасынын бир эле дарактын бөлүктөрүндөгү популациянын тыгыздыгынын өзөргөрчтүгү тууралуу күбөлөндүрөт. Алынган

маалыматтар боюнча Семёнов арча мурутчасы үчүн сөңгөктүн төмөнкү бөлүгү ыңгайлуу, себеби башка бөлүктөрүнө салыштырмалуу жоон жеринде азық көп болот деп корутундуу кылса болот.

Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй (таблица 4.2), Семенов арча мурутчасынын личинка фазасында елүмгө дуушар болушу 72,49%ды түздү. Алардын ичинен, кабык астындағы личинкалардын эң көп елгөндөрү 46,95%ды, сөңгөк ичинде эң аз елгөндөрү 25,54%ды түзөт. Себеби, сөңгөктөгү микрочөйрө кабыктағы микрочөйрөдөн бир кыйла айырмаланат. Р сөңгөгүндө дарап антибиозу дээрлик жок, себеби ал жерде чайыр агымы жок, ал эми жашаган личинкаларга биотикалык жана абиотикалык факторлордун себебинен күч келген.

Таблица 4.2 - Сөңгөктөгү жана кабык астындағы Семенов арча мурутчасынын личинкаларынын өлүм-житими

№ п/п	Личинкалардын өрчүү стадиялары	Өлүм-житими, %	Вариация коэффициенти, %
1	Кабык астында	46,95	73,5
2	Сөңгектө	25,54	38,7
3	Жалпы		72,49

**4.2 Арча конузу (*Anthaxia conradti* Sem.).** Арча конузунун тигил же бул экологиялык факторлорду тандаганына карата белгилүү бир мыйзам ченемдүүлүктөр билинест. Арча конузунун преимагиалдык фазаларынан алынган маалыматтар көрсөткөндөй 1 дм<sup>2</sup>тыгыздыкта 2,15 даана туура келген сөңгөктүн ортоңку бөлүгүндө жакшы өрчүйт, начар өрчүгөн жерлер сөңгөктүн 0,54 даананы түзгөн үстүнкү жана 1,07 даананы түзгөн төмөнкү бөлүктөрү болуп саналат (таблица 4.3).

Таблица 4.3 - Арча конузунун сөңгөктүн экспозициясы боюнча поуляция абалы

Нөл/п	Энкейиштин экспозициясы	Орточо арифметика жана анын катасы	Орточо квадраттык кыйшаю жана анын катасы	Вариация коэффициентте ри жана анын катасы	Тажрыйбанын тактыгынын көрсөткүчтөрү жана анын катасы
1	Түштүк	2,08+0,11	1,20+0,005	57,98+4,83	5,29+0,44
2	Түндүк	1,21 +0,14	1,37+0,07	103,1+15,92	9,93 +1,67

Биздин оюубуз боюнча, бул баарынан мурда климаттык факторлор менен түшүндүрүлөт, А.К.Магакъяндын маалыматы боюнча түштүк жана түндүк энкейиштеринин арасындағы кыртыштын жай мезгилинде 2 см терендиктеги температурасындағы айырмачылык 8,1°C ка чейин жетет, П.А.Гандын маалыматы боюнча Кыргызстандын Карагай токойлорунун жайылуу зонасында кыш мезгилинде 0,7-0,8°C ка чейин түшет, суугу жок мезгил 5-6 күнгө кыскарат.

**4.3. Арча тобурчактарынын зиянкечтери.** Тобурчактардын жана уруктардын зиянкечтериөзүнчө экологиялык группа түзөт, анын личинкалары

арчанын репродуктивдик органдарынын эсебинен жашайт. Арча тобурчактарынын жана уруктарынын зиянкечтеринин көбү моно – жана олиофага болуп саналат. Тобурчактарды жана уруктарды зиянкечтердин жабыркаташы арча токойлордун табигый жаңыланусуна себеп болот. Биздин алган маалыматыбыз буюнча ийне жалбырактуу породалардын ичинен тобурчактар жана уруктар эң көп жабыр тартат.

Түштүк Кыргызстандын арча токойлорунда алдын-ала байкоожүргүгөнүбүз көрсөткөндөй, тобурчактарды жана уруктарды урук жегичтер, ала канаттар, арча кенеси жабыркатаат. Токайдун төмөнкү жана ортонку зонасындагы айрым жерлерде арча уругунун жабыркашы бул жылы (2004ж) 68-82%га жетти, орточо 42-53%ды түздү. Зеравшан жана жарым шар сымал арчанын уруктары эң көп жабыркаган.

4.4. Түштүк Кыргызстандагы арчалардын (*p. juniperus l.*) *Megastigmus* daIm. түркүмүндөгү урук жегичтердин кээ бир түрлөрүнүн биоэкологиясы. Биздин изилдөөлөрдө зиянкечтердин уу-химикалтарга аялуу толторун издең табууга көп көнүл бурулду. Имагиналдык фаза аялуу топ экендиги аныкталды. Жетилген күрт-кумурскалардын жаратылышта жашоо өзгөчөлүктөрү жөнүндөгү билимибиз зиянкечтер менен химиялык жол аркылуу күрөшүү системасын иштеп чыгуу үчүн негиз боло алды, арча түрлөрүнүн уруктарында *Megastigmus* DaIm. түркүмүндөгү урук жегичтердин түрдүк өзүнчөлүгүн тастыктоо ар бир түр менен өзүнчө күрөшүү чарапарын көрүү зарылчыгына негиз коё алды.

4.5. Зияндуу муунак буттуулардын арчалардын жаш көчөттөрүнүн чыгуусун төмөндөтүүдөгү ролу. Тажрыйба ёткөрүлүп жаткан дарактарда меме байлагычтардын саны физиологиялык жетилгенге чейин түркестан арчасынын тобурчагында 24%, жарым шар сымал арчасында 15%, алардын арасында сапаттуулары 8,9 жана 3,4%ды түзгөн. Анализдер көрсөткөндөй урук байлагыч пайда болгондон жетилгенге чейинки аралыктагы кескин айырмачылыктын себеби уруктун жоктугу, мөмө байлагычтын начар өрчүгөндүгү, муунак буттуулардын чоң зиян көлтиргендигинде. Мунун баары тобурчактардын толук жетилгенге чейин зле түшүп калууга себепчи болот.

## КОРУТУНДУ

1. Фергана токой өсүүчү районунда арча нивалдык тилкенин жападан жалгыз токой түзүүчү породасы болуп саналат, ал бийик эмес, көпчүлүк учурда, улашкан жана тик мейкиндик структурасы бар арча токойлорунун жана сейрек токойлордун пайда болушуна алып келген.

2. Арча токойлору ашкере эксплуатациялоодон улам ётө начарлаган. Көп аймактарда токойлор жоголуп жана сакталган бактар азайып жатат, региондун какырап калышы, чөп өскөн кыртыштын эрозиясы жана селдин активдешүү көрүнүшү жүрүп жатат. Жөнгө салынбаган мал жаюу бактарды өз бетинче кылоу менен катар арча өсүмдүктөрүнүн абалына жана кайрадан калыбына келүү

процесстерине терс таасир эткен негизги факторлордун бири болуп саналат. Арчаның өнүп чыгышы жана өсүшү мал жаюудан өзгөчө жабыркап жатат. Тоонун төмөнүрөөк тилкесинде табигый түрдө кайрадан калыбына келүү иш жүзүндө жок, ал жерде бактардарактар заравшан арчасынан турат. Орто тоо тилкесинде калыбына келүү жакшы жана ал циклдүү-ар түрдүү жылдык.

3. Жасалма жол менен калыбына келтириүү үчүн иш-чарапларды төмөнкү тоо тилкесине багыттоо сунуш кылнып жатат, ал жерде табигый калыбына келүү кыйчалыш абалда турат, ал жерде мал жаюуну чектөө менен тамыр системасы жабык болгон көчөт материалдары колдонулууда, ал эми башка тилкелерде кыртыш-климаттык шарттарды эске алуу менен табигый жол менен кайрадан калыбына келишине көмөктөшүү зарыл.

4. Абалынын категориялары боюнча бактарды кайра эсептөөнүн натыйжалары буларды көрсөттү: токой чарбасынын бардык сыннак аянттарында жыгылган, кураган жана жараксыз, ошондой эле баштары кураган жана кургал бараткан бактар бар, аларда бардык жерлерде зыянкеч курт-кумурскалар таралышы байкалган. Кайрадан калыбына келүү процесстеринин начардыгынын жана арча аянттарынын етө сейректигинин, өзгөчө жылгалардың эциши участокторундагы сейректигинин негизги себеби – бул жайытка келтирилген жүктүн оордугу жана бактарды өз каалаганындай килю.

5. Токой массивинде мал дайыма жайылган учурда арчаның орду толбой жатат, бийиктик топтору боюнча жаш көчөттөрдүн жалпы санының 2013-жылдагы 1 гектарга 120 даанадан, 2015-жылдагы гектарына 113 даанага чейин азаусу байкалууда. Ал эми жөнгө салынбаган мал жаюунун учурунда бул цифра 1 гектарга 157-162 даананы түзөт. Токой массивинде арчаның эң жакшы табигый калыбына келишине аттайын корук зоналарын түзүү аркылуу жетишүүгө болот, мында токой массивинде арчаның табигый толукталышын 2.28 эссе көбөйтүүгө болот. Табигый жол менен орду толушунда арчаның негизги жоготуулары жаш көчөттөрдүн бийиктиги 1,0-1,5 метр болгон учурда жүрүп жатат.

6. Фергана токой өсүүчү районунда негизинен жарым шар түрүндөгү арча, ошондой эле түркстан арчасы таралган, алар тиешелүү түрдө гектарына 185-186 даананы жана 69-72 даананы, ал эми заравшан арчасы 1 гектарга болгону 10-11 даананы түзөт.

7. Корук учурунда арчаның табигый толукталышы жөнгө салынбаган мал жаюуга караганда 1,63 эсени түзөт, ал эми майды дайыма жаюудан 2,2 эссе жогоруу, бул Фергана токой өсүүчү районунда арчаның түрлөрүн табигый толуктоо үчүн жөнгө салынган жана коруктук мал жаюуну киргизүү зарыл экендиги жөнүндө тастыктап тарат.

8. Антропогендик таасир Фергана токой өсүүчү районунун арча токойлорун

өстүрүү зонасында кыртыштын агрохимиялык, агрофизикалык касиеттеринин, механикалык жана агрегаттык курамынын кыйла өзгөрүүлөрүн пайда кылды. Механикалык курамы боюнча: корукка айландырылуучу зонадагы каралжын боз топурактар – орточо кум-чополуу, ал эми мал жайылуучу участоктордогу каралжын боз топурактар – етө кум-чополуу; кыртыштардын абалына жараша гумустун курамы мал жайылуучу участоктордогу каралжын боз топурактар – 4,03% жана каралжын боз топурактардын кыртыши – 6,86%; боз топурактардын кыртыши жалпы азотту көбүрөөк камтыйт – 0,34% жана тиешелүү түрдө мал жайылуучу участоктордогу каралжын боз топурактар – 0,10%; тиешелүү түрдө каралжын боз топурактар тыймылдуу фосфорду төмөнкүдөй камтыйт 45 мг/кг жана 18 мг/кг, ал эми алмашуучу калий тиешелүү түрдө 139 мг/кг жана 120 мг/кг.

9. Алда канча зыяндуу ксилофаг курт-кумурскаларга төмөнкүлөр кирет деп белгиленген: *Semanotus semenovi* Okun (82,2 балл), *Anthaxia conradi* Sem (72,0 балл), *Phioeosinus turkestanicas* Sem (54,6 балл). Арча токойлорунун ксилофаг курт-кумурскаларынын алда канча коркунучтуу түрлөрүнүн бийиктик тилкелери боюнча еөрчүшүнүн айрым фазаларынын узактыгы: алсак, *Semanotus semenovi* Okun токой тилкесинин төмөнкү жана орто зоналарында эки жылдык, ал эми жогорку зонада – үч жылдык генерациясы бар; *Phioeosinus turkestanicas* Sem биринчи токой тилкесинде эки толук генерациясы, ал эми экинчи тилкеде – эки же толук эмес эки генерациясы жана учүнчү тилкеде – бир жарым же бир генерациясы бар; *Anthaxia conradi* Sem токой тилкесинин төмөнкү жана орто зоналарында –бир жылдык жана жогорку зонада эки жылдык генерациясы бар.

## ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР

1. Алда канча жабыркаган участоктордо жана капчыгайларда фитоценотикалык жагдайды жана калыбына келүү процессин калыбына көлтириүү жана жакшыртуу үчүн арча токойлорунун тилкесинде колдонуудагы ченемдерге ылайык жайыттарга азыраак жүк келтириүү менен малдын жөнгө салынган санын киргизүү менен мал жаюну чектөө, анын санын контролдоо зарыл жана максатка ылайык. Бак-дарактардын өсүшүнө жана токойлордун калыбына келишине, өз алдынча урук таштоонун өсүшүнө жана өсүп чыгуунун өнүгүшүнө мыкты шарттарды түрүү үчүн эрозия менен бузулган участоктордо корукка айландыруу режимин киргизүү жана арча токойлорун кайтаруу режимин күчтөтүү.

2. Токой өстүрүү боюнча бардык иш-чараларды табигый түрдө калыбына келүү начар же таптакыр жок болгон төмөнкү тоо жана жарым-жартылай орто тоо тилкелерине багыттоо зарыл. Арча тилкесинин калган бөлүгүндө табигый түрдө калыбына келүүгө көмөктөшүү чараларын гана жүргүзүү сунуш кылынат. Бадал породаларынын токойчолорун ар тараптан колдоо жана сактоо зарыл, анткени

бадалдар арча биоценозунун зарыл компоненти болуп саналат жана арча өзү өсүп чыгышы жана сакталышы үчүн жагымду шарттарды түзет.

3. Арча токойлорун текшерүүнү жылына бир жолу жаз-жай мезгилиnde: Фергана тоо кыркасында – 1-майдан 1-ионга чейин жүргүзүү зарыл. Албетте, бул мөөнөттөр жылдын климаттык шарттарына жараша айрым чектерде өзгөрүшү мүмкүн.

4. Текшерүүнү биринчи кезекте төмөнкү жана орто зоналарда жүргүзүү керек, ал жерлерде арчанын кабыгын жей турган конуздун өөрчүшүнүн фенологиялык даталары жогорку зонага караганда орточо 2 жума эрте башталат.

5. Жазғы текшерүүдөн кийин дароо ксилофаг зыянкеч курт-кумурскаларды жок кылуу боюнча токойду коргоо иш-чараларын жүргүзүүгө киришүү жана аларды чоң курт-кумурскалар учуп чыкканга чейин, Фергана тоо кыркалары үчүн июлдүн биринчи декадасы башталганга чейин жүргүзүү зарыл.

6. Санитардык-тазалоо иш-чараларын жүргүзүүдө антропогендик факторго, атап айтканда, бодо мaldын санынын кескин көбөйшүнө өзгөчө көнүл буруу, ксилофаг-курт-кумурскалардын очогу келип чыгышынын булагы болуп кала турган мыйзамсыз отун даярдоого жана бактарды өз бетинче кылоуга катуу контролдуу орноттуу керек.

7. Курт жаңыдан уялап баштаган бактарды тандоону кабык жегич конуздардын сөнгөктөгү кириш тешиктери жана анда боз желенин болушу боюнча белгилөө зарыл. Мындай тышкary, кабык жегич конуздар ээлеп алган ушундай бактар ийне жалбырактардын түсүн кочкул жашылдан агыш көккө өзгөртөт жана алар бак-дарактарда кескин айырмаланат. Мындай бактарды чоңойгон кабык жегич конуздар учуп чыкканга чейин кылоу, кабыгын сыйруу жана кабыкты өрттөп салуу зарыл.

8. Бак-дарактарды ксилофаг-курт-кумурскалардан максималдуу тазалоо үчүн очоктур перифериясы боюнча кармагыч бактар менен курт-кумурскалар жапырт учуп чыккан мөөнөттөрдө, башкача айтканда, май-ионда жакшы жарык болгон жерлерде 2-3 төн топтол тосуу максатка ылайык.

## **ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ:**

1. Пейниржи, М. Плодоношение в арчовниках Кыргызстана [Текст] / Д. Курманбекова, К. С. Ашимов, А. В. Космынин, М. Пейниржи // Институт леса им. В. Н. Скучева, Сибирское отд. РАН, «Ботан.исслед. в Сибири» Вып.23. - Красноярск, 2015. – С. 10 - 13. [http://forest.akadem.ru/Articles/Bot\\_Issl/Bot\\_Issl\\_23.pdf](http://forest.akadem.ru/Articles/Bot_Issl/Bot_Issl_23.pdf)

2. Пейниржи, М. State of natural juniper plantings and production of forest cultures in forestries of a juniper zone [Текст] / K. Ashimov, A. Kosmynin, D. Kurmanbekova, M. Peynirzhi // Институт леса им. В. Н. Скучева, Сибирское отд. РАН, «Ботан.исслед. в Сибири» Вып.23. - Красноярск, 2015. – С. 63 - 68. [http://forest.akadem.ru/Articles/Bot\\_Issl/Bot\\_Issl\\_23.pdf](http://forest.akadem.ru/Articles/Bot_Issl/Bot_Issl_23.pdf)

3. **Пейниржи, М.** Влияние выпаса скота на арчовые биогеоценозы [Текст] / К. С. Ашимов, А. В. Космынин, М. Пейниржи // Новая наука: от идеи к результату, матер. Международной научно-практической конференции СТЕРЛИТАМАК, Часть 3. – Сургут. - 2016. - С.7-10. <https://elibrary.ru/item.asp?id=28144815>
4. **Пейниржи, М.** Влияние выпаса скота на всходы и подрост арчи [Текст] / К. С. Ашимов, А. В. Космынин, М. Пейниржи // Новая наука: от идеи к результату, матер. Международной научно-практической конференции СТЕРЛИТАМАК, Часть 3. – Сургут. - 2016 С.3-7. РИНЦ АМИ. <https://elibrary.ru/item.asp?id=28144814>
5. **Пейниржи, М.** Современное состояние арчовых лесов Арстанбап-Кокартского лесного массива Ферганского хребта [Текст] / К. С. Ашимов, А. В. Космынин, М. Пейниржи // Межд. научное периодическ. издание «Инструменты и механизмы совр. инноваций развития», по итогам Межд. научно-практ. конф. Часть 3. Уфа, 2016. - С.14-18. <https://elibrary.ru/item.asp?id=25677723>
6. **Пейниржи, М.** Эксплуатации арчовых лесов в Центральной Азии в начале 20 века [Текст] / К. С. Ашимов, А. В. Космынин, Д. Курманбекова, М. Пейниржи // Межд. научное периодическ. издание «Инструменты и механизмы совр. инноваций развития», по итогам Межд. научно-практ. конф. Часть 3. – Уфа, 2016. - С.11-13. <http://docplayer.ru/44094510-Novaya-nauka-ot-idei-k-rezultatu.html>
7. **Murat Peynirzhi.** Especially the spread of juniper forests of Kyrgyzstan [Текст] / Murat Peynirzhi // Сборник статей Международной научно - практической конференции. Част 4. – Киров, 2016. - С.23-26. <https://elibrary.ru/item.asp?id=25771684>
8. **Пейниржи, М.** Экосистема арчовых лесов Ферганского хребта и их сохранения для устойчивого развития [Текст] / Мурат Пейниржи // «Инновационные механизмы решения проблем научного развития» Сб. статей Межд. научно-практ. конф. Часть 3. – Уфа, 2017. - С. 5-7. <https://elibrary.ru/item.asp?id=30093142>
9. **Murat Peynirzhi.** Juniper forests in Kyrgyzstan [Текст] / Murat Peynirzhi // Челябинск: Матер. МНПК «Современные условия взаимодействия Науки и Техники» Сб. статей. Челябинск, 2018. – С. 7-12. <https://elibrary.ru/item.asp?id=32707440>
10. **Пейниржи, М.** Естественное возобновление в арчевниках Арстанбап-Кугартского лесного массива [Текст] / М. Пейниржи, К. С. Ашимов, Г. Ташбаева // Известия вузов Кыргызстана. – 2020. - №5. – С.16 - 20. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45707248>
11. **Пейниржи, М.** Влияние выпаса скота на всходы и подрост Арчи [Текст] / М. Пейниржи, К. С.Ашимов, Т. К. Матисаков // Известия вузов Кыргызстана. – 2020. №5. - С.20-25. <https://elibrary.ru/item.asp?id=45707247>
12. **Пейниржи, М.** Мал жаюунун арчанын чыгышына жана өсүшүнө таасири [Текст] / М. Пейниржи, К.С. Ашимов // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2021. - №3. - С.43 - 49. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46306359>
13. **Пейниржи, М.** Арстанбап - Когарт массивиндең арча токойлорунда зорияга кабылган жылганы калыбына көлтириүү [Текст] / М. Пейниржи, К. С. Ашимов // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 2021. - №3. - С.50-55.<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46306360>

**Мурат Пейниржинин «Фергананын токой өсүүчү районунун Арстанбап-Кек-Арт токой массивиндеи арча токойлорунун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрү» деген темада 03.02.08 – экология адистиги боюнча биология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын**

## **РЕЗЮМЕСИ**

**Негизги сөздөр:** токой чарба, топурак, арча, арча токойлор, ксилофаг курт-кумурскалар, зыянкечтер, Фергана токой өсүүчү район.

**Изилдөөнүн объектиси** Фергана тоо кыркаалары, Арстанбап-Көгарт токой массивинин түндүк тарабындагы арча зонасынын орто тоолуу жана бийик тоолуу алкакчаларындагы арча токойлорунун токой чарбалары.

**Изилдөөнүн максаты** Кыргызстандын түштүгүндөгү Фергана тоо кыркааларынын Арстанбап-Көгарт токой массивдеринин арча токойлорунун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү, табигый токой массивдеринин абалын жана алардын табигый кайра калыбына келишин аныктоо жана арча токойлорунун мындан ары деградацияланышынын алдын алуу жана калыбына келтириүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

**Изилдөөнүн ыкмалары:** Тюрин методу боюнча кыртыштагы гумус, ЦИНАО методикасы боюнча (Москва) жалпы азот, Мещяриков боюнча нитраттар, Мачигин боюнча көмүр-аммоний препаратындагы  $P_2O_5$  жана  $K_2O$  кыймылдуу формалары, көмүр-аммоний препаратындагы – от фотометринде алмашуучу калий, ЦИНАО методикасы боюнча (Москва) кыртыштын ар түрдүү типтеринин суу препаратынын анализи аныкталган. Кыртыштын көлөмдүк салмагы – Качинский боюнча, ал эми кыртыштын агрегаттык курамы Павлов боюнча аныкталган. Кечөттердү Е.А. Бутковдун методикасы боюнча ишеничтүү жана ишеничсиз деп аныкталды.

**Алынган натыйжалар жана илимий жаңылыктар:** Арча токойлорунун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрү аныкталды жана ушул негизде арча токойлору калыбына келтириүү жана сактоо боюнча сунуштар жасалды, бул сунуштар арча зонасынын табиятты коргоо ишканаларына токойду калыбына келтириүү иш-чараларын максаттуу жана жемиштүү еткөрүүгө мүмкүндүк берет.

**Пайдалануу боюнча рекомендациялар.** Алда канча жабыркаган участоктордо жана капчыгайларда\_фитоценотикалык жагдайды жана калыбына келүү процессин калыбына келтириүү жана жакшыртуу үчүн арча токойлорунун тилкесинде колдонуудагы ченемдерге ылайык жайылтарга азыраак жүк келтириүү менен малдын жөнгө салынган санын киргизүү менен мал жаюуну чектөө, анын санын контролдоо зарыл жана максатка ылайык. Бак-дарактардын есүшүнө жана токойлордун калыбына келишине, өз алдынча урук таштоонун есүшүнө жана есүп чыгуунун өнүгүшүнө мыкты шарттарды түзүү үчүн эрозия менен бузулган участоктордо корукка айландыруу режимин киргизүү жана арча токойлорун кайтаруу режимин күчтөтүү.

**Колдонуу чейрөсү:** экология, айлана-чөйрөнү коргоо, айыл чарбасы, биогеохимия, биология, химия.

## **РЕЗЮМЕ**

**Диссертации Мурата Пейниржи на тему: «Биоэкологические особенности арчевых лесов Арстанбап-Кугартского лесного массива Ферганского лесорастительного района» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 – экология**

**Ключевые слова:** лесное хозяйство, почва, можжевельник, арчевые леса, насекомые-килофаги, вредители, Ферганский лесорастительный район.

**Объектом исследования** являются Ферганские хребты, арчевые лесничества в среднегорье и высокие хребты арчовой зоны в северной части лесного массива Арстанбап-Кугарт.

**Цель исследования** выявить биоэкологические особенности арчевых лесов лесного массива Арстанбап-Кугарт Ферганского хребта на юге Кыргызстана, определить состояние естественных лесных массивов и их естественное возобновление, а также разработать предложения по предотвращению и восстановлению дальнейшей деградации лесов.

**Методы исследования:** гумус в почве по методу Тюрина, общий азот по методу ЦИНАО (Москва), нитраты по Мещяrikovу, подвижные формы фосфора и калия в углеродно-аммонийном препарате Мачигина, обменный калий в углеродно-аммонийном препарате по пожарному фотометру. Определен анализ водных препаратов типов. Объемный вес почвы определяли по Качиньскому, а совокупный состав почвы – методом Павлова.

**Полученные результаты и научная новизна:** Выявлены биоэкологические особенности арчевых лесов и на их основе даны рекомендации по восстановлению и сохранению арчевых лесов, что позволит природоохранным предприятиям арчовой зоны проводить целенаправленные и эффективные мероприятия по лесовосстановлению.

**Рекомендации по использованию.** Для восстановления и улучшения фитоценотической ситуации и процесса восстановления в наиболее пострадавших районах и ущельях необходимо и целесообразно ограничить выпас скота путем введения регулируемого поголовья с меньшей нагрузкой на пастбища в соответствии с действующими правилами в арчевых лесах. Ввести резервный режим на эродированных территориях и усилить режим защиты арчевых лесов, чтобы создать наилучшие условия для роста деревьев и лесовозобновления, роста самосева и роста.

**Область применения:** экология, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, биогеохимия, биология, химия.

## **RESUME**

**Murat Peinirzhi's dissertations on the topic: "Bioecological features of juniper forests of the Arstanbap-Kugartsky forest area of the Fergana forest growing area" for the degree of Candidate of Biological Sciences in the specialty 03.02.08 - ecology**

**Keywords:** forestry, soil, juniper, juniper forests, xylophagous insects, pests, Fergana forest area.

**The object of the study** is the Ferghana ridges, juniper forests in the middle mountains and high ridges of the juniper zone in the northern part of the Arstanbap-Kugart forest area.

**The purpose of the study** is to identify the bioecological features of juniper forests of the Arstanbap-Kugart forest area of the Fergana Ridge in southern Kyrgyzstan, to determine the state of natural forests and their natural renewal, as well as to develop proposals for preventing and restoring further forest degradation.

**Research methods:** humus in the soil according to the Tyurin method, total nitrogen according to the TSINAO method (Moscow), nitrates according to Meschyrakov, mobile forms of phosphorus and potassium in the carbon-ammonium preparation of Machigin, exchangeable potassium in the carbon-ammonium preparation according to a fire photometer. The analysis of water preparations of the types is determined. The bulk weight of the soil was determined by Kaczynski, and the total composition of the soil was determined by the Pavlov method.

**The obtained results and scientific novelty:** The bioecological features of juniper forests have been identified and recommendations for the restoration and conservation of juniper forests have been given on their basis, which will allow environmental enterprises of the juniper zone to carry out targeted and effective reforestation measures.

**Recommendations for use.** In order to restore and improve the phytocenotic situation and the recovery process in the most affected areas and gorges, it is necessary and advisable to limit grazing by introducing regulated livestock with less load on pastures in accordance with the current rules in juniper forests. the strip. To introduce a reserve regime in eroded territories and strengthen the protection regime of juniper forests in order to create the best conditions for tree growth and reforestation, self-seeding growth and growth.

**Scope of application:** Ecology, environmental protection, agriculture, biogeochemistry, biology, chemistry.

